

«Каралды»
Таш-Көмүр аймактык колледжинин
Педагогикалык кеңешинде
протокол № 3
«17» ноябрь 2016-жыл.

«Бекитемин»
Таш-Көмүр аймактык
колледжинин директору
Дуйшенов К.Р.

«17» ноябрь 2016-жыл.

Таш-Көмүр аймактык колледжинин (ТАК) студенттеринин курстук иштери (проекттери) жөнүндө жобо

Бул Жобо Кыргыз республикасында кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык курстук иштерди (проекттерди) даярдоонун, жасалгалоонун жана коргоонун жалпы эрежелерин аныктайт.

Курстук иштерди (проекттерди) аткарууда жетекчилер шартка карата өзгөрүп туруучу талаптарды коюшат.

Курстук иш (проект) өз алдынча изилдөөнүн элементтери менен кандайдыр бир теманы системалуу баяндоого аракет кылуу болуп саналат. Заманбап көз караш менен жана билимдердин терең булактарына негизделген өз алдынча изилдөө болуп эсептелет.

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Курстук иш (проект) студенттин окуу жана илимий-изилдөө иштеринин бир түрү болуп саналат жана анык бир тема боюнча окутуучунун жетекчилиги менен студенттин өз алдынча жасаган изилдөөсүн көрсөтөт.
- 1.2. Ушул же башка форманы (курстук иш, курстук проект) тандоо колледждеги студенттерди даярдоо профилинен көз каранды.
- 1.3. Курстук иштерди (проекттерди) аткаруунун максаты – студенттерди кесиптик маселелерди өз алдынча чыгармачылык менен чечүү көндүмдөрүн калыптандыруу.
- 1.4. Курстук ишти (проекти) аткаруудагы маселелер:
 - кесиптик даярдоодогу окуу дисциплиналары боюнча студенттин ээ болгон билимдерин, билгичтиктерин, көндүмдөрүн системалаштыруу, бекемдөө, тереңдетүү жана кеңейтүү;
 - илимий-изилдөө усулдарына ээ болуу;
 - анык бир тема боюнча илимий изилдөөнүн, көркөм чыгармачылыктын же проектирлөөнүн жүрүшүндө чыгармачыл маселелерди чечүү көндүмдөрүн калыптандыруу;
 - дипломдук иш жазууга даярдануу (курстук иштин материалдары дипломдук иштин мазмунуна кириши мүмкүн).

Курстук проекттин маселелери өз ичине конкреттүү объекттерди проектирлөөнүн көндүмдөрүнө ээ болууну жана проекттик документацияларды жасалгалоону, берилген критерийлер боюнча проекттик чечимдерди баалоонун усулдарына ээ болууну, маселени тандалган чыгармачылык жол менен чечүүдө негизделген эсептөөлөрдү жүргүзүүнү алат.

- 1.5. Курстук ишти (проектти) аткарууда студент төмөндөгүдөй жөндөмдүүлүктөрдү көрсөтүүсү керек:
 - илимий (жумушчу) божомол кое билүү;
 - тема боюнча маалымат топтоо жана аларды кайрадан иштеп чыгуу;
 - иликтөө жана алынган материалдарды сын көз караш менен анализдөө;
 - ээ болгон маалыматтарды системага салуу жана жалпылаштыруу;
 - коюлган тапшырмаларды өз алдынча чыгара билүү;
 - корутундуларды, сунуштарды жана рекомендацияларды логикалык түрдө негиздөө жана формулировкалоо.
- 1.6. Курстук иштердин (проекттердин) өзгөчөлүгү окуу жылына көз каранды болуу менен изилдөө методдорунан, проектирлөөнүн жана объекттердин акырындык менен татаалдашынан көрүнөт.
- 1.7. Пландаштырылуучу курстук иштердин (проекттердин) саны, дисциплиналардын аталышы окуу планына ылайык аныкталат. Адистикке (багытка) тиешелүү болжолдуу окуу планында жана мамлекеттик билим берүүчү стандарттарда атайын белгиленбесе, окуу планындагы дисциплиналар боюнча жазылуучу курстук иштердин (проекттердин) жалпы саны окутуунун бардык мөөнөтүндө 2-3төн ашпоосу керек. Курстук иш (проект) дисциплиналар боюнча окуу иштеринин бир түрү катары аны изилдеп үйрөнүүгө кеткен сааттардын өлчөмүндө аткарылат. Курстук иштер (проекттер) отчеттулуктун бир формасы катары каралат.
- 1.8. Курстук иштер (проекттер) бөлүмдүн иш номенклатураларында каралат жана тиешелүү бөлүмдө 2 жылга чейин сакталат. Белгиленген мөөнөтү аяктары менен окуу-усулдук маанидеги эмес бардык курстук иштер (проекттер) акт менен эсептен чыгарылат жана жок кылынат.

2. Курстук ишти (проектти) аткаруунун тартиби

- 2.1. Курстук иштердин (проекттердин) тематикасын мурда аткарылган курстук иштердин (проекттердин) негизинде окуу жылынын башында бөлүм иштеп чыгат.
- 2.2. Курстук иштин (проекттин) тандалышы жана бекитилиши:
 - курстук иштин (проекттердин) тематикасы студенттерге берилет;
 - студент курстук иштин (проекттин) темасын бөлүм сунуш кылган темалардын ичинен тандап алат;
 - студент курстук иштин (проекттин) темасын максатка ылайыктуулугунун негизинде өз алдынча сунуш кыла алат;
 - курстук иштин (проекттин) тематикасы окуу жылынын башында бөлүмдүн отурмунда бекитилет жана отурумдун тиешелүү протоколунда жазылат.
- 2.3. Студент курстук ишти (проектти) илимий жетекчи катары эсептелген окутуучунун жетекчилиги менен иш графикке жана тапшырмага ылайык бекитилген тема боюнча аткарат. Курстук иштин аткаруу мөөнөтү 1 ай, ал эми курстук проекттерге 2 ай.
- 2.4. Курстук иштин (проекттин) тапшырмасын илимий жетекчи түзөт жана ага жетекчилик кылууну иш жүзүнө ашырат. Курстук иштин (проекттин) үстүнөн жетекчилик кылуу студентке уюштуруучулук жана илимий-усулдук жардам берүү максатында системалуу түрдө, б.а. дайыма консультацияларды

- берип турууну, план-графикке ылайык ишти аткаруусун көзөмөлдөөнү, иштин мазмунун жана акырында жасалгалоо иштерин текшерүүнү камтыйт.
- 2.5. Курстук ишти (проектти) аткаруу тапшырмасы теманын чегин жана терендигин изилдөөчү, ошондой эле ишти белгиленген мөөнөттө бүткөрүлгөн түрдө көрсөтүүчү нормативдик документ катары эсептелинет. Курстук ишти (проектти) аткаруу тапшырмасы типтүү бланкаларда 2 экземплярдан түзүлөт, ага студенттин, илимий жетекчисинин колу коюлат жана бөлүм башчысы тарабынан бекитилет. Тапшырманын 1 экземпляры студентке берилет, ал эми 1 экземпляры бөлүмдө калат.
- 2.6. Курстук ишти (проектти) аткаруунун план-графиги иштин этаптары жөнүндөгү билдирүүлөрдү, жыйынтыктарды, тапшырманы аткаруунун мөөнөтүн, ишти аткаруу көлөмү жөнүндө илимий жетекчинин баалоосун (дата, колу) камтыйт.

3. Курстук иш (проект) боюнча аттестациялоонун формалары жана эрежелери

- 3.1. Курстук ишти (проектти) аткаруунун жыйынтыгы боюнча студентти аттестациялоонун формалары болуп зачет (өттү, өткөн жок) же дифференцирленүүчү зачет («эң жакшы» - «жакшы» - «канааттандырарлык» - «канааттандырарлык эмес») эсептелинет. Окуу планы боюнча курстук иштерди (проекттерди) аттестациялоонун формасы колледждин кеңеши тарабынан аныкталат (зачет же дифференцирленүүчү зачет) жана адистиктин (багыттын) жумушчу окуу планына киргизилет.
- 3.2. Бардык курстук иштерди (проекттерди) аттестациялоо адистиктин (багыттын) жумушчу окуу планында көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча экзамендик сессия башталганга чейин бүткөрүлүүгө тийиш.
- 3.3. Курстук иштерди (проекттерди) аттестациялоо илимий жетекчинин катышуусунда 3 окутуучудан кем эмес турган комиссиянын алдында корголот. Илимий жетекчи катышпаган учурда анын курстук ишке (проектке) жазган сын көрсөтмөлөрдүн шартында корголуусу мүмкүн. Комиссиянын курамы, анын иш тартиби курстук иш (проект) аткарылып жаткан бөлүмдүн башчысы тарабынан аныкталат, бөлүмдүн чечими менен жасалгаланат жана коргоого бир жума калганга чейин комиссиянын курамдарына, курстук иштин (проекттин) жетекчилерине, студенттерге билдирилет.
- 3.4. Курстук ишти (проектти) аткаруу тартиби конкреттүү адистиктердин өзгөчөлүгүн жана жогорку профессионалдуу билим берүүнүн даярдоо багыттарынын эске алуу менен колледждин кеңеши тарабынан белгиленет.
- 3.5. Курстук ишти (проектти) баалоо чечимин комиссиянын мүчөлөрү корголуучу курстук иштин (проекттин) жыйынтыктарынын анализине, студенттин докладына (5-10 мүнөт) жана анын суроолорго берген жоопторуна карата чыгарышат. Курстук ишти (проектти) баалоо экзамендик ведомостко киргизилет жана курстук ишти (проектти) коргоо боюнча комиссиянын отурумунун протоколунун негизинде илимий жетекчи тарабынан студенттин зачеттук китепчесине коюлат.
- 3.6. Жөнү жок себептер менен белгиленген мөөнөттө тапшырбаган жана курстук ишти (проектти) коргобогон студент академиялык карызы бар деп эсептелинет. Курстук иштин (проекттин) илимий жетекчиси ведомостко

канаатандырарлык эмес баасын коюуга болот. Документалдык тастыкталган жөндүү себептери болгон учурда бөлүмдүн чечими боюнча студентке жекече тартипте курстук ишти (проектти) аткаруу жана коргоо мөөнөтү белгиленет.

4. Курстук иштердин (проекттердин) мазмунуна жана жасалгаланышына жалпы талаптар

- 4.1. Курстук иштер (проекттер) коюлган проблеманы, изилдөө мазмунун жана анын негизги жыйынтыктарын баяндоочу компьютердик басма түрүндө (иштин көлөмү 20-25 беттен, 12 өлчөмүндөгү шрифт жана 1,5 интервал аралыгы менен) же кол жазма түрүндө (иштин көлөмү 30-35 беттен, стандарттык талаптарды сактоо менен барактын талаалары: сол жактан 30мм, оң жактан 10мм, жогору жана төмөн жактан 20мм турат) жасалгаланат.
- 4.2. Иштин тексти төмөндөгүлөрдү көрсөтүүсү керек:
- изилденүүчү тема боюнча автордун адабияттар менен тааныштыгы;
 - проблеманы ачып көрсөтө билүү жана аны чечүүнүн методдорун аныктоо;
 - изилденүүчү тема боюнча каралып жаткан суроолордун маңызын удаалаш баяндоо;
 - дал келүүчү түшүнүктүүлүк жана терминологиялык аппаратка ээ болуу;
 - функционалдык стилде илимий баяндоодо тилдик сабаттуулуктун алгылыктуу баскычтарына ээ болуу.
- 4.3. Студент курстук ишти (проектти) техникалык документтердин бирдиктүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштеп чыгат жана жасалгалайт.
- 4.4. Курстук иш азыркы методикалык, теориялык адабияттарга сын көз караш менен жасалган анализдерди камтуусу зарыл.

Окуу бөлүмүнүн башчысы:

Аманова Ж.А.